

"Мбанк" ААК			
2025-жылдын 30-апрелине карата ФОЭСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчет (кошуп алганда)			
	Отчёттук мезгил	Мурунку мезгил	Отчёттук мезгил
	Апрель 2025 ж.	Апрель 2024 ж.	Декабрь 2024 ж.
	миң сом	миң сом	миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана акча эквиваленттери	19 595 356	8 018 941	16 295 690
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	7 841 200	3 935 063	13 969 513
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	9 336 214	3 710 598	2 103 962
Акча рыногунун жалпы активдери	36 772 770	15 664 602	32 369 165
Амортизацияланган нарк боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	3 443 728	4 448 690	3 422 643
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	7 813 121	18 003 357	9 120 254
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген насыялар	249 115	170 404	332 646
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(4 167)	(8 906)	(4 457)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	244 948	161 498	328 189
Кардарларга берилген насыялар	60 624 911	19 496 924	44 673 983
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(2 154 084)	(776 935)	(1 437 216)
Кардарларга насыялардын жыйынтыгы	58 470 827	18 719 989	43 236 767
Жалпы таза насыялар	58 715 775	18 881 487	43 564 956
Ислам каржылоо принциптерине ылайык кардарларга берилүүчү каражаттар	3 773 152	1 022 510	2 534 327
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(265 441)	(81 858)	(215 528)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	3 507 711	940 652	2 318 799
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	436 721	0	546 262

РЕПО макулдашуусу боюнча операциялар	-	-	-
Негизги каражаттар	3 071 086	1 495 531	3 066 610
ИПФ боюнча негизги каражаттар	15 843	0	-
Материалдык эмес активдер	856 907	521 294	718 900
ИПФ боюнча материалдык эмес активдер	0		
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	195 761	149 534	100 725
ИПФ боюнча пайдалануу укугу формасындагы активдер	11 152	-	-
Кийинкиге калтырылган салык активдери	-	-	-
Башка активдер	5 102 055	5 447 219	4 786 049
ИПФ боюнча башка активдер	35 217	18 522	44 375
Жалпы активдер	119 977 846	65 570 887	100 058 739
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардар каражаттары	92 601 813	48 203 511	74 397 859
Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	673 806	290 826	761 309
ИПФ боюнча банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	3 872	321 772	2 789
ИПФ боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	1 239 747	-	943 587
Башка зайымдык каражаттар	986 280	1 105 421	1 058 648
Учурдагы киреше салыгы боюнча милдеттенме	241 966	125 381	191 662
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	90 052	10 120	90 052
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	7 900	0	20 021
Кайтарым РЕПО-макулдашуусу боюнча операциялар	-	0	-
Ижара милдеттенмелери	207 514	151 465	104 394
Башка милдеттенмелер	6 502 371	4 362 806	6 942 526

ИПФ боюнча башка милдеттенмелер	56 682	822 341	14 111
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	102 612 003	55 393 644	84 526 958
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	8 700 875	5 102 952	8 700 875
Кошумча төлөнгөн капитал	-	-	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	8 664 968	5 074 291	6 830 906
Капиталдын жыйынтыгы	17 365 843	10 177 243	15 531 781
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ	119 977 846	65 570 887	100 058 739
Башкарманын төрагасы			Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтердин орун басары			Шеркулова А.Т.
Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар:			
Финансы-кредиттик уюмдарга берилген кредиттердин наркынын төмөндөшүнө кам көрүү	-	-	-
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резерв	(2 690 711)	(1 228 359)	(2 031 708)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын наркынын төмөндөшүнө кам көрүү	(149 250)	(194 276)	(160 897)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	(27 369)	(79 185)	(26 868)
Кепилдиктердин жоболору	71 710	13 397	53595,97

"Мбанк" ААК

2025-жылдын 30 апрелине карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы
кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили	Мурунку мезгил
	Апрель 2025 ж.	Апрель 2024 ж.
	миң сом	миң сом
Эффективдуу пайыздык ченди колдонуу менен эсептелген пайыздык киреше	3 917 972	1 815 998
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайзыдык келишим	-	1 346
Пайыздык чыгашалар	(1 111 653)	(418 022)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	2 806 319	1 399 322
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(680 842)	(249 454)
ПАЙЫЗДЫК НАКТА КИРЕШЕ	2 125 477	1 149 868
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	183 441	79 187
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыгашалар	-	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	183 441	79 187
ИПК боюнча берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	(49 913)	(84 381)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН НАКТА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	133 528 -	5 193,87
Комиссиялык кирешелер	2 056 540	1 261 014
ИПК боюнча комиссиялык кирешелер	20 330	6 516
Комиссиялык чыгашалар	(1 551 942)	(1 298 577)
ИПК боюнча комиссиялык чыгашалар	(149)	

Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(42 830)	(9 901)
Чет өлкөлүк валюталардын операциялары боюнча түшкөн накта киреше	1 895 343	2 308 367
ИПКнун чет өлкөлүк валюталар боюнча опреациялардан түшкөн накта киреше	9 288	-
Башка кирешелер	2 896	3 555
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	2 389 476	2 270 973
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(2 442 093)	(1 573 789)
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(26 673)	-
Активдердин жана шарттуу милдеттенмелердин наркынын төмөндөшүнөн түзүлгөн резерв	(121 352)	(113 604)
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(2 590 119)	(1 687 393)
Кирешеге салынган салыкка чейинки киреше	2 058 362	1 728 255
Кирешеге салынган салыкка чейинки чыгашалар	(224 300)	(177 000)
Накта киреше	1 834 062	1 551 255
Жалпы кирешелердин жыйындысы	989 413	622 197
Бир акциядан түшкөн киреше	0,568571	0,609644

Башкарманын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтердин орун басары

Шеркулова А.Т.

Улуттук банктын талаптарына ылайык:

Таза пайда:	832 379	703 844
Акциядан түшкөн пайда:	0,478330	0,689644

"Мбанк" ААК

2025-жылдын 30-апрелине карата финансылык абал жөнүндө отчет (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Апрель 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Апрель 2024 ж. миң сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2024 ж. миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана акча эквиваленттери	19 595 356	14 377 822	16 295 689
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	8 015 302	4 084 825	13 969 513
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	9 321 688	4 675 781	2 187 386
Акча рыногунун жалпы активдери	36 932 346	23 138 429	32 452 589
Амортизацияланган нарк боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	3 509 556	5 058 907	3 491 362
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	7 834 073	12 559 540	9 167 193
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген насыялар	249 115	360 381	332 646
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	-	-	-
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	249 115	360 381	332 646
Кардарларга берилген насыялар	60 561 644	20 648 112	44 610 717
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(2 690 711)	(1 228 359)	(2 031 708)
Кардарларга насыялардын жыйынтыгы	57 870 933	19 419 752	42 579 009
Жалпы таза насыялар	58 120 048	19 780 133	42 911 655
Ислам каржылоо принциптерине ылайык кардарларга берилүүчү каражаттар	3 773 152	1 021 832	2 534 327
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(149 250)	(194 276)	(160 897)

Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	3 623 902	827 556	2 373 430
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	436 721	-	546 262
РЕПО макулдашуусу боюнча операциялар	-	152 874	-
Негизги каражаттар	3 071 086	1 822 734	3 066 610
ИПК боюнча негизги каражаттар	15 843	-	-
Материалдык эмес активдер	856 907	543 754	718 900
ИПК боюнча материалдык эмес активдер	-	-	-
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	195 761	141 930	100 725
ИПК боюнча пайдалануу укугу формасындагы активдер	11 152	-	-
Кийинкиге калтырылган салык активдери	-	-	-
Башка активдер	5 102 055	13 025 443	4 786 049
ИПК боюнча башка активдер	35 217	26 062	44 375
Жалпы активдер	119 744 667	77 077 361	99 659 150
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардар каражаттары	92 601 813	54 558 999	74 397 859
Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	673 806	276 107	761 309
ИПК боюнча банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	3 872	-	2 789
ИПК боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	1 239 747	519 786	943 587
Башка зайымдык каражаттар	986 280	1 095 349	1 058 648
Учурдагы киреше салыгы боюнча милдеттенме	248 643	164 696	182 977
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	33 120	12 120	48 482
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	7 900	3 251	20 021
Кайтарым РЕПО-макулдашуусу боюнча операциялар	-	-	-

			104
Ижара милдеттенмелери	207 514	144 657	394
Башка милдеттенмелер	6 471 890	9 079 518	6 930 168
ИПК боюнча башка милдеттенмелер	56 682	828 782	14 111
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	102 531 267	66 683 266	84 464 345
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	8 700 875	5 102 952	8 700 875
Кошумча төлөнгөн капитал	-	-	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	8 512 524	5 291 143	6 493 930
Капиталдын жыйынтыгы	17 213 399	10 394 095	15 194 805
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ	119 744 667	77 077 361	99 659 150

Башкарманын төрагасы	Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер	Райынбекова М.Б.

"Мбанк" ААК

2025-жылдын 30 апрелине карата кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

Отчет мезгили	Мурунку мезгил
Апрель 2025 ж.	Апрель 2024 ж.

	МИҢ СОМ	МИҢ СОМ
Эффективдуу пайыздык ченди колдонуу менен эсептелген пайыздык киреше	3 917 972	1 815 998
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайзыдык келишим	-	1 346
Пайыздык чыгашалар	(1 111 653)	(418 022)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	2 806 319	1 399 322
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(656 728)	(223 105)
ПАЙЫЗДЫК НАКТА КИРЕШЕ	2 149 591	1 176 217
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	183 441	79 187
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыгашалар	-	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	183 441	79 187
ИПК боюнча берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	11 702	(71 701)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН НАКТА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	195 143	7 486
Комиссиялык кирешелер	2 056 540	1 261 014
ИПК боюнча комиссиялык кирешелер	20 330	6 516
Комиссиялык чыгашалар	(1 551 942)	(1 298 577)
ИПК боюнча комиссиялык чыгашалар	(149)	-
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(42 830)	(9 901)
Чет өлкөлүк валюталардын операциялары боюнча түшкөн накта киреше	1 895 343	2 308 367
ИПК нун чет өлкөлүк валюталар боюнча опреациялардан түшкөн накта киреше	9 288	-
Башка кирешелер	2 896	3 555
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	2 389 476	2 270 973
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(2 442 093)	(1 573 789)
ИПК ылайык операция боюнча кеткен чыгашалар	(26 673)	-
Активдердин жана шарттуу милдеттенмелердин наркынын төмөндөшүнөн түзүлгөн резерв	(22 550)	(55 635)

ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(2 491 316)	(1 629 424)
Кирешеге салынган салыкка чейинки киреше	2 242 894	1 825 253
Кирешеге салынган салыкка чейинки чыгашалар	(224 300)	(177 000)
Накта киреше	2 018 594	1 648 253
Жалпы кирешелердин жыйындысы	2 018 594	1 648 253
Бир акциядан түшкөн киреше	1,159995	1,614999

Башкарманын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтер

Райынбекова М.Б.

2025-жылдын 1-майына карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат
"КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы" ААКсы

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.1)	20% ашык эмес	4,2%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15% ашык эмес	0,0%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30% ашык эмес	1,1%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15% ашык эмес	0,0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (К2.1)	14% ашык эмес	19,9%

Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициент (К 2.2)	9.5% ашык эмес	18,6%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал К2.3	8% кем эмес	18,6%
Лeverаж (К2.4)	6% кем эмес	11,8%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	57,8%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	ашык эмес 20%	4,10%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.3)	ашык эмес 20%	6,20%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	22,4%

Исполнитель Исмаилова Б.Т.. подпись : _____